

Ders 3

Жекече жана расмий кат жазуунун үлгүлөрү

(Özel ve resmi mektup yazma)

КУТТУКТОО КАТЫ

Куттуктоо каты иш каттарынын бир түрү. Ар бир уюм, мекеме, ишкана куттуктоо катын жазат жана алат. Куттуктоо каттары башка уюм, компания, фирмалардын жетекчилерине, жалпы жамаатына расмий жана кесиптик майрамдарда, мекеменин же кызмат адамынын турмушундагы орчундуу окуяларга байланыштуу жөнөтүлөт. Ал көбүнчө почта, курьер, кээде факс аркылуу жиберилет. Куттуктоо уюмдун бланкына же атайы даярдалган куттуктоо бланкына жазылат. Куттуктоолор кооздолгон кагазда жазылып, атайын папкага салынат. Куттуктоо жамаатка же белгилүү адамга кайрылууну камтыйт. Эреже боюнча куттуктоо каттары эркин формада жазылып, көлөмү анча чоң болбойт. Каалаган учурда узунураак жазса да болот. Мисалы, жаңы жылдык куттуктоо каттарында жыл ичиндеги ийгиликтер, жетишкендиктер айтылып, жетекчилердин жеке салымы да эскертилиши мүмкүн. Ал биринчи жактын көптүк же жекелик санында жазылат (куттуктайбыз, каалайбыз, тилектешпиз же куттуктайм, каалайм, тилектешмин ж.б.). Көбүнчө биринчи вариантта жазылганы оң, анткени ал жамааттын атынан жазылган кат болуп саналат. Куттуктоо каттарында даректер толук көрсөтүлүп, жетекчинин колу коюлуш керек. Эгерде кол коюу жалпы формада болсо: «Сиздин кесиптештериңиз», «Ишкананын жамааты», «Министрликтин кызматкерлери» ж.б. жазылат.

Урматтуу курстун катышуучулары!

Иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча атайы уюштурулган курска катышып, сынактарды ийгиликтүү тапшырып, сертификатка ээ болушунуздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ээ болгон жөн-билги, билимиңиздерди ишиңиздерде ийгиликтүү пайдаланып, элге, мамлекетке ак кызмат өтөйсүздөр деп ишенем. Сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик жана мамлекеттик кызматкер наамына татыктуу адамдардан болушунуздарды каалайм.

Окутуучуңуздар

Урматтуу Нурдан Мырзаевич!

Сизди «НС» корпорациясынын Директорлор кеңешинин болуп шайланышыңыз менен куттуктайм. Көп жылдык жана жогорку кесиптик даярдыгыңыз корпорациянын мындан аркы өсүп-өнүгүүсүн деп ишенем. Ишканалар аралык бекемделишин жана өнүгүшүн тилек кылып, Сизге чың ден соолук,

ийгилик каалайм. «Арзу» жеңил ишканасынын Ж.
Сыдыкова

«Арзу» жеңил ишканасынын

Ж. Сыдыкова

АЛКЫШ КАТЫ

Алкыш каты – коммерциялык эмес кызмат катынын бир түрү. Ал аткарылган жумуш же кызматташтыгы үчүн (уюмга, кызмат адамына, жарандарга) ыраазычылык билдирүү, рахмат айтуу максатында жазылган кызмат каты болуп саналат. Алкыш каты ишкананын фирмалык бланкына же атайын даярдалган кагаздарга жазылат. Анын атайы бир формасы болбойт. Каалоо боюнча чын көңүлдөн же чакыруу, куттуктоо каттарына жооп катары жазылышы мүмкүн. Маалым даректери: Алкыш каты жөнөтүлгөн мекеменин аталышы же жеке адамдын аты-жөнү; Каттын тексти; Жөнөткөн мекеменин аталышы, жетекчисинин аты-жөнү, колу; Жөнөтүлгөн күн, ай, жыл; 1. Алкыш каттарына мүнөздүү түзүлүштөгү сүйлөм бөлүктөрү.

Ак-Өргө конушундагы мектептин ачылыш аземине келип катышып кетүүгө
жооп катары жазылган алкыш каты

Урматтуу Белек Аскарлович!

Мектептин ачылыш салтанатына чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.
Жаңы курулган мектептин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын келечеги үчүн татыктуу
кызмат өтөйт деп ишенемин.

№ 72 орто мектептин директору

А. Жумаев

Sözlü ve Yazılı Anlatım Dersi Kaynakları

- Abduldayev E. (1998). *Azırkı kırıgız tili*. Bişkek: İlim.
- Akdemir R. (2000). *Baldar angemeleri*. (Türkçeden Kırgızcaya çev. Cumakunova, G. , Rahat Razak). Ankara: Diyanet İşl. Başk. Yay. 1- 112s.
- Asanaliev Ü. (1964). *Lobnor tilinin grammatikalık kısıkaça oçerki*, Frunze, *Azırkı kırıgız adabiy tili*. (2009). Bişkek: KMUIA. -928 b.
- Bartold V.V.(1963). *Kırıgızı. Soçineniya*. T.2, Çast I., s.509-510. Moskva.
- Baskakov N.A. (1960). *Tyurkskiye yazıki*. Moskva.
- Batmanov İ.A. (1947). *Kratkoye vvedeniye v izuçeniye kırıgızskogo yazıka*. Frunze.
- Batmanov İ.A. (1963). *Sovremenniy kırıgızskiy yazık*. Frunze.
- Cumakunova G. (2002). “Kırıgız Türkçesi”. *Türkler Ansiklopedisi*. Ankara: Yeni Türkiye Yay. Cilt 19, s.596-606.

- Cumakunova, G. (2005). *Türkçe-Kırgızca Sözlük*. Bişkek: Manas Üniversitesi Yayınları.-1000s.
- Karasayev H.K. (1983), Orfografyalık sözdük. Frunze:KSE
- Keleçektin Eeleri. Añgemeler, Comoktor*. Frunze: Mektep Basması, 1976.
- Kırgız adabiy tilinin grammatikası*. (1980). Frunze: İlim.
- Köseoğlu E. (2001). *Tonton Ene*. (Türkçeden Kırgızcaya çev. Cumakunova, G.) Ankara: Diyanet İşl. Başk. Yay. 1-88.
- Köseoğlu E. (2003). *Veli Aba*. (Türkçeden Kırgızcaya çev. Cumakunova, G.) Ankara: Diyanet İşl. Başk. Yay.1-136.
- Malov S.E. (1952). *Yeniseyskaya pismennost tyurkov: Teksti i perevodi*. M.-L.
- Oruzbayeva B.O., (1997). “Kırgızskiy yazık”. *Yazıkı Mira: Tyurkskiye yazıkı*. Bişkek, s.286-289.
- Tınıstanov K. (1998). *Kırgız tili*. C.I-II, İstanbul.
- Tenişev E.R. (1997). *Drevniy kirgizskiy yazık*. Bişkek.
- Yazım Kılavuzu.(2012). Ankara:TDK Yay.
- Yunusaliyev B.M. (1971). *Kırgız diyalektologiyası*, Frunze.
- Yunusaliyev B.M. (1955).“Problema formirovaniya obşçenarodnogo kirgizskogo yazıkı”.*Voprosı yazıkoznaniya*, №2, s.30-41.